

ТЕСТТИН ТҮЗҮЛҮШҮ:

Тест 10 тапшырмадан турат, сунушталган 4 варианттын ичинен бир гана туура жоопту тандап алуу.

№ 1. Сөз айкашын тапкыла.

- а) беш китеп
- б) бешинчи
- в) китептин
- г) китепке жаз

№ 2. Сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө.

«Терди, Аида, бакчадан, көп, алма».

- а) Аида бакчадан алма көп терди.
- б) Бакчадан Аида алма көп терди.
- в) Аида бакчадан көп алма терди.
- г) Көп алма Аида бакчадан терди.

№ 3. Сүйлөмдү толуктагыла.

Капардын эмгегине ата-энеси абдан ...

- а) кайгырышты
- б) капаланды
- в) кубанышты
- г) кубанды

№ 4. Каткалаң үнсүздөрдөн түзүлгөн сөз кайсы?

- а) жоолук
- б) бешик
- в) көмүр
- г) кашык

№ 5. Сүйлөм айтылыш максатына карай ... болуп бөлүнөт.

- а) Энчилүү ат жана жалпы ат
- б) Жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөр
- в) Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөр
- г) Жалаң жана жайылма сүйлөмдөр

№ 6. Жай сүйлөмдү белгилегиле.

- а) Тынч отур
- б) Үйгө барасыңбы
- в) Сабак окуп жатам
- г) Жашасын тынчтык

№ 7. Үтүр белгиси кайсы сөздөрдөн кийин коюлат?

Жаз келди мал тоюнду жазгы эмгек башталды.

- а) мал, жазгы
- б) келди, тоюнду
- в) тоюнду, башталды
- г) келди, башталды

№ 8. Кайсынысы зат атооч жана этиштен турган сөз айкаштары болот?

- а) кыш да келди
- б) кышкы суук
- в) ызгаардуу кыш
- г) кыш келди

№ 9. Сүйлөмдөгү этиштерди тапкыла.

Жайдын ысыгында тоолордун тынчтыгын бузган суулардын үнү угулбайт.

- а) жайдын ысыгында
- б) тынчтыгын бузган
- в) суулардын үнү
- г) бузган, угулбайт

№ 10. Бир саптары түзүлө тургандай кылып ирээти менен койгула.

- 1. Көрөлү аяз атаны
- 2. Жерди чиет чапаны
- 3. Кызыл мурут ак каштуу
- 4. Кебездей экен сакалы

- а) 2, 4, 3, 1
- в) 3, 2, 4, 1

- б) 4, 2, 3, 1
- г) 1, 2, 3, 4

ТЕСТТИН АЯГЫ

Тестти баалоо:

Ар бир тест тапшырмасы 1 балл менен бааланат.

Баллдар	Баасы
1 – 4 балл үчүн	«2»
5 – 6 балл үчүн	«3»
7 – 8 балл үчүн	«4»
9 – 10 балл үчүн	«5»